

Каралды:
КТО №95 МГ
Пед.кеңешмесинин
2022-ж « 09 » ноябрь



Бекитилди:
КТО №95 МГ
директору
Сардарбекова А.К.
2022-ж « 09 » ноябрь

Педагогикалык чеберчиликтин мектеп ичиндеги конкурсу жөнүндө ЖОБО

1.Жалпы жобо

1.1.Жобо Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин коллегиясы 2014-жылы 4-июлда (№2/3) бекиткен Республикалык «Жүрөгүм менин балдарда» конкурсу жана шаардык конкурстардын жобосунун негизинде мектеп ичинде мугалимдер арасында *алдынкы иш* тажрыйбаны жайылтуу максатында иштелип чыкты.

Конкурс төмөнкүдөй номинацияларда өткөрүлөт:

- «Жылдын мыкты мугалими»;
- «Мыкты жаш мугалим»;
- «Мыкты класс жетекчи»;
- «Мыкты окуу кабинет».

2. Конкурсунун негизги максаты

- Чыгармачылык менен иштеген алдыңкы педагогдорду колдоо;
- Алдыңкы иш тажрыйбаны жайылтуу;
- Мугалимдердин профессионалдык потенциалын жогорулатуу;
- Мугалимдердин билим берүү ишиндеги кошкон салымын эл алдына алып чыгуу;
- Билим берүүдөгү жаңы технологияларды колдоно билүүнү өнүктүрүү;
- Жаш мугалимдердин профессионалдык жогорулашына шарт түзүү.

«Жылдын мыкты мугалими» конкурсунун талаптары

- Мугалимдин өзүн-өзү өркүндөтүүнүн үстүндө иштеген иштери, портфолиосу, сабакта колдонуучу усулдук материалдары ж.б.
- Бир ачык сабак (45 мүнөттүк). (Ачык сабакта мугалимдин жаңы педагогикалык технологияларды колдоно билүүсү, сабактын натыйжалуулугу, мугалимдин коммуникативдүүлүк сапаттары, календардык план менен сабактын дал келиши каралат)
- Өзүн-өзү анализдөө (10 мүнөт) (өзүнүн ишин презентациялоо)
- Мугалимдин өзүнүн сабагына берген анализи, сабагына берилген комментарийлер, суроо-жооптор.
- Мастер-класс (20 мүнөт)
- Педагогикалык ишмердүүлүк, жаңы усулдук чеберчиликти көрсөтүү.

«Мыкты жаш мугалим» конкурсунун талаптар

- Ачык сабак регламент 45 мүнөт;
- (Ачык сабакта мугалимдин жаңы педагогикалык технологияларды колдоно билүүсү, сабактын натыйжалуулугу, мугалимдин коммуникативдүүлүк сапаттары, календардык план менен сабактын дал келиши каралат);
- Анализ (өзүнүн сабагына анализ берүү 10 мүнөт)

«Мыкты класс жетекчи» конкурсунун талаптары

- Ачык класстык сабак
- Өзүн-өзү анализдөө
- «Мастер класс»

Баалоо критерийлери

- Мугалимдин предметти өздөштүрүүдөгү профессионалдуулугу;
- Сабактын темасын ачып берүүдөгү оригиналдуулук;
- Окуучулар менен өз ара байланышты туура уюштуруучулугу;
- Сабакта видео, аудио материалдар, мультимедиялык презентацияларды, колдонмо, таркатылуучу материалдарды туура колдоно билүүсү;
- Мугалимдин чыгармачылык өзгөчөлүгү;
- Мугалимдин педагогикалык компетенттүүлүгү;
- Мугалимдин педагогикалык импровизациясы;
- Сабактын аягына чейин балдарды кызыктыра алуучулугу;
- Сабактын эффективдүүлүгү;

«Мыкты кабинет» конкурсунун талаптары

- Кабинеттин паспорту;
- Кабинет эстетикалык талаптарга ылайык жасалгаланышы шарт (жашылдандыруу, тазалыгы, орфографиялык режимдин сакталышы);
- Кабинеттеги мебелдердин сакталышы жана жарыктандыруу;
- Колдонмо дидактикалык материалдардын системалуулугу;
- Мугалимдин иш ордунун туура уюштурулушу;
- Магниттик доска, маркердик доска, ТСОнун ж.б. колдонулушу ;
- Сабакта колдонулуучу материалдардын (сүрөттөр, графиктер, чиймелер, карталар ж.б.) болушу;
- Кабинеттеги дубалда илинүүчү стенддердин туура коюлушу;
- Кабинеттеги окуу-методикалык жана материалдык-техникалык камсыздоого коюлган талаптар:

- кабинеттеги керсетме куралдар темендег^дей талаптарга туура келиши керек:

Окуу-методикалык китептер;

- Дидактикалык материалдар (темалар , бөлүмдөр боюнча, өз алдынча иштер, практикалык иштер, контролдук иштер;
- Аудиовизуалдык колдонмо материалдар;
- Окуу программасына кошумча материалдар (тексттер, маселелер, тесттер ж.б.)
- Окуу материалдары жана окуучулардын иштери;
- Керкем адабияттар, окуу китептери системалуу коюлушу керек;
- Мугалимдин чыгармачылык, профессионалдык иштери папкаларда системалуу болушу зарыл.

Кабинети жасалгалоо (оформления) эрежеси:

- Кабинеттин паспорту;
- Кабинетти өнүктүрүү планы;
- Кабинеттин инвентаризациялык паспорту;
- Керсетме куралдардын тизмеги, каталогу;

Окуу программаларынын тизмеги:

- Дидактикалык материалдардын тизмеги;
- Мугалимдин документациям;
- Кошумча тесттер, тема боюнча сүрөттөр;
- Электрондук алып жүрүүчүлөрдүн каталогу (дисктер);

Дидактикалык материалдар:

- Окуучуларга таркатылуучу материалдар (дифференцирленген);
- Кошумча материалдар;
- Контролдук иштер;

Чыгармачылык иштер :

- Окуучулардын өз алдынча иштери;
- Энциклопедия, сөздүктөр ж.б.;
- Чыгармачылык иштердин үлгүлөрү;

Практикалык иштердин материалдары:

-Практикалык, лабораториялык иштердин үлгүлөрү;

-Окуучулардын жумушчу дептерлери

Кабинеттерде техникалык коопсуздук эрежелеринин жана аптечкалардын болушу шарт.